

*Кыргыз Республикасынын
Улуттук Илимдер Академиясы*

**А.А. АЛТМЫШБАЕВ АТЫНДАГЫ ФИЛОСОФИЯ,
УКУК ЖАНА СОЦИАЛДЫК-САЯСИЙ ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ
Ж.БАЛАСАГЫН атындагы
КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ**

Диссертациялык көңеш Д 09.22.657

**Кол жазма укугунда
УДК: 781.9:7.01(575.2) (043.3)**

Корпобаева Мариям Керималиевна

**КЫРГЫЗ АСПАПТЫК КҮҮ ЖАНРЛАРЫНЫН
КУЛЬТУРОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИСИ**

24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы

**маданият таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын
изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
авторефераты**

Бишкек – 2023

Диссертациялык иш Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдеөлөр институтунун маданият жана искуство таануу болумундо аткарылды.

Илимий жетекчи: Дюшалиев Камчыбек Шаменович искуство таануунун доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А. А. Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдеө институтунун Фольклор жана салттуу музыкалык искуствонун тарыхы, теориясы болумунун жетектоочу илимий кызматкери.

Расмий оппоненттери: Прыткова Людмила Александровна маданият таануунун доктору, Т. Садыков атындагы Улуттук көркөм сүрөт академиясын профессору

Кулмамбетов Жаныш Осмонович маданият таануунун кандидаты, Кыргыз Республикасынын театр ишмерлер союзунун президенти

Жетектоочу мекеме: И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Философия жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы. Дареги: 720023, Бишкек ш., Саманчин көчесү, 10.


Диссертациялык иш 2023-жылдын 30-июнунда saat 15.00 до Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын А.А.Алтышбаев атындагы Философия, укук жана социалдык-саясий изилдеөлөр институтуна жана Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетине караштуу философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искуство таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлген Д 09.22.657 диссертациялык кенештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 265-а.

Коргоонун идентификатору: <https://vc.vak.kg/b/092-awn-1nx-1jg>.

Диссертация менен КР УИАнын Борбордук илимий китеңканасынан (720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а) Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин Илимий китеңканасынан (720033, Бишкек шаары, Фрунзе көчесү 547) жана диссертациялык кенештин сайтынан таанышууга болот <https://vak.kg/>.

Автореферат 2023-жылдын "31" май айында таркатылды.

Диссертациялык кенештин окумуштуу катчысы, философия илимдеринин кандидаты, доцент



З.А.Алымкулов

ИШТИН ЖАЛПЫ МУНӨЗДӨМӨСҮ

Диссертациянын темасынын актуалдуулугу. Кыргыз тарых изилдеөлөрүнө карасак элибиздин музыкалык маданияты, тээ байыркынын түпкүрүнө алып барат. Анын ичинен кыргыз күүлөрү улуттук маданияттын борборунда турган чоң масштабдуу көркөм өнөр. Анткени, кыргыз күүлөрү улутубуздуң эң байыркы замандан бери бүгүнкү күнгө чейинки басып еткөн жолундагы жашоо-турмушунун бардык жактарын музыкалык чыгармачылык формасында чагылдырылган. Элибиздин музыкалык маданияттындағы аспаптык күү чыгармачылыгы өзүнүн руханий баалуулугун сактап кылымдан-кылымга, муундан-муунга отуп келе жатканы, көптөгөн окумуштуу-изилдеөчүлөрдү кызыктырып келген. "Комуздун үнү бар жерде, Ак калпак кыргыз эл жашайт" – деп тарыхта айтылып келгендиги жөн эместири, бул да болсо бир далил.

Күү жанрынын уstattan шакиртке нечен кылымды артып, сансыз жылдардан бери өсүп-енүгүп өзүнүн нукуралыгын сактап келгендиги жана көптөгөн күүлөрдүн ("Шүдүнгүт", "Балкан-Too", "Бекарстан тайчы" ж. б.) Манас бабабыздын убагына таандык экендиги белгилүү.

Күү чыгармачылыгы – бул, кыргыз элинин тарыхы жана маданий баалуулугу, ал улуттук мунездү билдиригэн, улуу мурасты сактап алып жүрүүчү нечен доорлорду басып еткөн кандайдыр бир баалуулук системасынын объективдештирилген формасы катары эсептөлөт.

Кыргызстанда эгемендуулукту алуу менен, байыркы элдин тарыхы, маданияты, корком өнөрү коомчулукта бүгүнкү күнгө чейин ето жандуу кызыгууларды пайда кылып келүүде. Учурда, көркөм өнөр тармактарынын бириңен болгон элдик аспаптык күү чыгармачылыгынын тарыхылыгынын, салттуулугунун, жанрудуулугунун өзүнө гана мунездүү өзгөчөлүктөрүнүн руханий баалуулугун системалуу турдө өздөштүрүү этномаданияттык илимий негиздеги максаттар менен, билим берүүнү актуалдаштыруу шартында принципиалдуу мааниге ээ.

Ошондуктан, биздин изилдеөбүздүн актуалдуулугу кыргыз элдик аспаптык күү жанрларынын өнүгүүсүнүн, өзгөчөлүктөрүнүн маанилүүлүгү, ошондой эле улуттук маданияттындағы алардын ордун максаттуу багытта өздөштүрүү менен шартталган.

Кыргыз элдик аспаптык күү чыгармачылыгына көптөгөн тарыхчы-изилдеөчүлөр, саякатчылар, музыка таануучулар, фольклорчулар, археологдор, этнографтар кайрылып келишкен. Алсак, В.В. Радлов (1885, 1995), И.Бичурин (1950) тарыхый жана этнографиялык эмгектери менен Ч. Валиханов (1958, 1985, 1995), ошондой эле этнография, фольклористика ж. б. маселелери боюнча П.Семенов-Тян-Шанский (1946), Н. Северцев

(1873) сыйктуу изилдеөчүлөрүн жана саякатчыларын белгилөөгө болот.

ХХ кылымдын ичинде кыргыз элдик музыкасы боюнча көрүнүктүү окумуштуулар В.В. Бартольд (1995), С.М. Абрамзон (1971, 2013), ошондой эле ХХ кылымда фольклорчук-этнограф, музыка таануучу А.Затаевич (1971) тарабынаан эң алгачкылардан болуп, музикалык талдоонун (ладдык түзүлүшү, музикалык стили, формасы, аткаруучулук маданияты ж. б.), В.С. Виноградов (1939, 1958, 1961, 1962, 1971, 1974) негизинде кыргыздардын тарыхый-этнографиялык изилдеөлөрүн жүргүзгөн. Мындай изилдөөнүн уландысы катары бүгүнкү күндө К. Ш. Дүйшалиевдин (2007, 2012), Ч. Т. Уметалиеваннын (2008, 2016), С. Субаналиевдин (1991), Р.А. Аманованын (20170 эмгектерин эсептесек болот.

ХХ кылымдын аягы менен (1990) кыргыз элинин тарыхына, маданиятына көнүл буруу абдан маанилүү болду. Акыркы жылдарда элдик ырчылык аткаруучулугу менен катар, аспаптык музикасынын тарыхый-маданият таануучулук менен байланышкан өзгөчөлүктөрү жана илимий-теориялык деңгээлде каралуусу калыптана баштады (мисалы, Ч. Т. Уметалиева-Баялиева "Кыргыздардын этногенези: музыка таануу аспекттери").

Диссертацияда маданият таануу, музыка таануу, музикалык этнография, фольклористика, музиканын теориясы, тарыхы, жанры ж. б. боюнча илимий маалыматтар пайдаланылды. Жогоруда айтылгандаңын баардыгы илимий-теориялык маанилүүлүктүн жана изилдеөнүн аталган темасынын практикалык актуалдуулугунун жогорку даражасын негиздел, анын тандоосун шарттайт.

Диссертациянын темасынын ири илимий багыттар, илимий программалар (долбоорлор), билим берүү жана илимий мекемелер тарабынаан жүргүзүлүүчү негизги илимий-изилдеөштөрүлүк иштери менен болгон байланышы. Диссертациялык изилдеөнүн темасы Кыргыз Республикасынын Улуттук илимий академиясынын А. Алтымышбаев атындагы философия, укук жана социалдык-саясий изилдеө институтунун маданият жана искусство таануу, фольклор, салттуу музиканын теориясы жана тарыхы болумдерүнүн илимий-изилдеөштөрүлүк иштеринин тематикалык планына кирет.

Изилдеөнүн максаты жана миддеттери. Диссертациялык иштин башкы максаты болуп маданият таануучулук талдоонун негизинде, кыргыз элдик аспаптык күүлөрдүн жанрдык өзгөчөлүктөрүн, анын тарыхый өнүгүүсү, маданияттагы орду жана эволюциясын мүнөздөп ачып берүү, күү жанрнын теориялык негиздерин, комуз күүлөрүн анализдеө сыйктуу маселелерин талдоо болуп эсептелет. Диссертациялык ишти аткарууда каралган максаттарга байланыштуу темендегүдөй бир катар миддеттер коюлган:

1. Кыргыз салттуу музикалык маданиятынын калыптануусунун

тарыхый жолун жана комуз күүсүнүн тарыхый өнүгүүсүн көрсөтүү;

2. Күү чыгармачылыгынын салттуулугун жана өзгөчөлүгүн ачып берүү;

3. Кыргыз күү чыгармачылыгында, күү жанрларынын улуттук маданиятындагы ордун жана эволюциясын ачып көрсөтүү;

4. Салттуу күү жанрларынын теориялык негиздерин: ладдар, метрлер, ритмдер, форма түзүлүштөрүн ачып берүү;

5. Элдик салттуу аспаптык күү чыгармачылыгынын жанрдык өзгөчөлүктөрүн көрсөтүү менен талдоо жүргүзүү.

Алынган жыйынтыктардын илимий жаңылыгы элдик музикалык аткаруучулук өнерү боюнча төмөнкү маселелердин эң алгачкылардан болуп каралуусу менен аныкталат:

- кыргыз музикалык маданиятында аспаптык күү чыгармачылыгынын биринчилерден болуп каралаши;

- кыргыз аспаптык күү чыгармачылыгында күү жанрнын маданият таануучулук менен байланышкан атайдын изилдеөлөрден болуп эсептелениши. Анда, элдик күү жанрларынын тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү;

- элдик салттуу музикасындагы күү чыгармачылыгынын тарыхый маданий контекстинде көрсөтүлүүсү менен, улуттук маданиятында эзлеген ордуна зор маани берилиши;

- күү жанрнын теориялык негиздеринин: ладдарынын, метрлеринин, ритмдеринин, форма түзүлүштөрүнүн каралышы;

- элдик аспаптык күүлөрдүн эволюциялык өнүгүүшү жана күү жанрларына кесинкөйлүүлүк менен музикалык талдоо жүргүзүүнүн көрсөтүлүшү.

Алынган натыйжалардын теориялык жана методологиялык мааниси. Диссертацияда илимий негизде элдик аспаптык күү жанрнын тарыхый өнүгүү жолунун калыптануу процессинин ар тарааптуу изилденүүсүнө багытталган методдор көлдөнүлгөн. Буга ылайык каралган маселелерди даректүү материалдарда изилдеөгө багытталган системалык методу кирет. Мында изилдеөнүн жекелик методу менен айкалышта атайдын маданият таануучулук жагдайы да эске алынган.

Изилдеөнүн теориялык жана методологиялык мааниси төмөнкү натыйжаларда турат:

- изилдеөнүн негиздерине аспаптык күү чыгармачылыгынын тарыхый-теориялык методдору жана элдик аспаптык күү жанрларын өздөштүрүүде, маданият таануунун илимий принциптери киргизилди;

- маданият таануу илимине кирген элдик аспаптык күү жанрлары жана чыгармачыл ишмердүүлүк менен байланышын илимий изилдеөнүн өзгөчө тармактарына кирет. Ошондуктан, элдик аспаптык күүлөрдүн өзгөчөлүктөрү, эволюциясы, теориялык негиздери ж. б. сапаттары маданият

таануучулук кез карашта ачып көрсетүлөт;

- элдик аспаптык күү жанрларынын жана алардын теориялык негиздеринин ез ара байланыштарын жана өзгөчөлүктөрүн ачып берүү;

- изилдеөөдө элдик аспаптык күү жанрлар боюнча маселелери, кыргыз жана чет элдик музыка таануучулардын, маданият таануучулардын, этнографтардын, тарыхчылардын жана фольклористтердин (кыргыз элинин тарыхый өнүгүүсү тууралуу В. В. Бартольдун, А. Н. Бернштамдын, В. В. Радловдун, С. В. Киселевдун, М. Аузовдун, С. М. Абрамзондун ж. б.) эмгектери өзгөчө маанилүү болду. Жалпы теориялык жана методологиялык планда элдик күү чыгармачылыгын музикалык-теориялык изилдөө боюнча маселелер В.С. Виноградовдун, А. В. Затаевичтин, В. М. Беляевдин, К.Ш.Дүйшалиевдин, Ч. Т. Уметалиева-Баялиеванын, В. В. Янковскийдин, С.Субаналиевдин, Б. Алагушевдин, М. Касейдин ж. б. эмгектеринин негизине таянуу жасалды.

Алынган натыйжалардын практикалык маанилүүлүгү.
Диссертация кыргыз элдик салттуу аспаптык күү чыгармачылыгы, күү жанрлары, алардын талдоо боюнча маселелерин комплекстүү түрдө окуп-өздөштүрүү үчүн материал боло алат. Диссертационын материалдарын, теориялык жана тарыхый принциптерин, натыйжаларын, ноталык мисалдарын элдик салттуу аспаптык аткаруучулук өнерүнүн тарыхы, музыка таануу, аспап таануу, маданият таануу, фольклористика, этнография ж. б. илим-изилдөө ишмердүүлүктөрүндө колдонууга болот. Заманбап маданият таануучулук илимий жыйынтыктар ар кандай искуствонун тармактарын изилдеөө пайдаланууга көмек берет. Маданият жана искуство боюнча орто жана жогорку окуу жайларында атайын курстар үчүн программаларда, окуу куралдарын даярдоодо, дарс окууда колдонууга болот. Маданият, искуство жана музыка тармагындагы еткөрүлүүчү илимий-практикалык иш-чараларда: форумдарда, конференцияларда, семинарларда, окуу-усулдук иштерде методикалык жактан көмөк берет.

Коргоого синищталуучу диссертационнын негизги жоболору:

1. Элдик аспаптык күү чыгармачылыгы – кыргыз элинин көркөм өнөр маданиятынын негизги бөлүгүнүн бири. Аспаптык күү чыгармачылыгы музикалык ишмердүүлүк менен салттуу аткаруучулук маданияттын эриш-аркак өнүгүшүнүн натыйжасы. Элдик аспаптык күү жанрын Философия, укук жана социалдык-саясий изилдөө институтунун маданият таануу жана искуство таануу бөлүмүнүн алкагында жүргүзүлдү;

2. Кыргыз элдик аспаптык күү чыгармачылыгы эволюциялык жолду басып етүү менен, аткаруучулук маданиятынын жогорку формаларына чейин есүп-өнүгүүсү болду. Кыргыз аспаптык күү чыгармачылыгынын башкы негиздеринен болуп, көп жанрудуулугу жана классификацияланып

белүнүшү эсептелет.

3. Кыргыз салттуу күү жанрларынын теориялык негиздеринен болуп, андагы ладдар, метрлер, ритмдер, форма түзүлүштерү саналат;

4. Элдик аспаптык күү жанрын изилдеөөдө, маданият таануучулук илимине кайрылуу менен бирге, көркөм өнөрдүн башка түрлөрү сыйктуу эле, илим катары таанылып калыптануусуна жол ачылат. Маданият таануу жана музыка таануу ез ара байланышта өнүгүү аркылуу, жаңы идеялардын, изилдеөөлөрдүн жана талдоолордун улантылуусу зор мааниге ээ;

5. Элдик аспаптык күү жанрларынын өзгөчөлүгү – бул анын көркөм образдуулук табиятын өздөштүрүүдөгү аткаруучулук, окутуучулук процессинин жана натыйжасынын диалектикалык биримдиги. Анын өнүгүүсүн жеке эле тарыхый контекстинде гана эмес, маданият таануучулук аспектиде да кенири жана терен кароонун керектигинде.

Бүгүнкү күндө, башка илимий тармактардын катарына элдик салттуу аспаптык күү жанрлары боюнча талдоо жүргүзүү менен, аларды концептуалдык илимий деңгээлде кароо мезгили келди. Мындай маселенин козголушу менен, элдик салттуу аспаптык күү чыгармачылыгын илимий жактан изилденүүсүнүн калыптануусуна көмек берүүсүнө жана анын өнүгүүсүнө шарт түзүлдү.

Изденүүчүнүн жеке салымы. Кыргызстанда маданият таануучулук боюнча, аталган багыттагы изилдөөнүн алгачкылардан болуп каралышы, элдик аспаптык күү чыгармачылыгынын коомчулук менен байланышынын, өнүгүшүнүн илимий талдоолорунун негизиндеги натыйжалары, жоболору болуп эсептелет. Изилдөөнү жүргүзүү кыргыз элдик аспаптык күү чыгармачылыгынын калыптануу жана өнүгүү маселелерине кошкон салымы болуп эсептелет. Сунуш кылынган изилдөө кыргыз маданият таануу илиминде элдик салттуу аспаптык күү жанрларын талдап каралышында алгачкы болуп эсептелет.

Диссертационнын жыйынтыктарынын апробацияланышы.

Диссертациялык иштин негизги жоболору жана мазмуну бир катар илимий журналдарда: Қомуз самый древний и любимый инструмент кыргызов [Текст] /М. Корпобаева// Материалы Международного симпозиума “Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка тюркских народов: прошлое, настоящее и будущее”(г.Алматы 25-26 апреля 2013г.) 28-31-б; “Манас” эпосу – кереметтүү комуз күүлөрүндө таншыйт [Текст] / М. Корпобаева// И.Арабаева атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Жарчысы, №4 /2014, 226—228-б.; <http://arabaev.kg> › dr.kg › bak; Кыргызская традиционная инструментальная музыка в контексте культуры народа [Текст] / М. Корпобаева // Universum: филология и искусствоведение. Научный журнал, № 4(38), - Москва 2017,

c.7-11. URL:[http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4932.](http://7universum.com/ru/philology/archive/item/4932;); Комуз – кыргыз элинин эң байыркы музикалык аспабы жана комуз күүлөрү [Текст] / М. Корпобаева // "Наука новые технологии и инновации Кыргызстана" Республиканский научно-теоретический журнал №6/2017, 165-171-б. <http://www.science-journal.kg>; . Учурдагы ааламдашуу процессиндеңи Кыргызстандын маданияты жана искуствосу [Текст] / М. Корпобаева // "Известия ВУЗОВ Кыргызстана" Республиканский научно-теоретический журнал, №3, 2018, с. 116-119. <http://www.science-journal.kg>; Кыргыз элинин музикалык маданияты жана комуз күүлөрүнүн тарыхый өсүшү [Текст] / М. Корпобаева// "Наука и инновационные технологии". НАН КР. Научный и информационный журнал, № 2/2018(7), с. 55-59. e-mail: intuit@intuit.kgwww.intuit.kg; Кыргызская музыкальная культура и развитие инструментальных жанров күү для комуза [Текст] / М. Корпобаева // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств) Научный журнал №3(17) 2018, с. 114-117 <https://ooniragik.wixsite.com/culturejournal>; Оозеки салттагы кыргыз аспаптык музикасынын жанрдык езгөчөлүгү [Текст] / М. Корпобаева// КР улуттук илимдер академиясынын Кабарлары, №2, 2019, 162-165-б. e-mail: intuit@intuit.kgwww.intuit.kg; Principles of genre classification of komuz melody, "Science and innovation 2021: development directions and priorities" Part 2/ International scientific conference. Melbourne, Australia (April 21,2021), <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45803517>; Кыргыз элдик салттуу музикадагы күү жанрларынын улуттук маданияттагы орду [Текст] / М. Корпобаева// "Наука и инновационные технологии". НАН КР. Научный и информационный журнал, № 7 /2022 e-mail: intuit@intuit.kgwww.intuit.kg; Элдик комуз күүлөрүнүн эволюциялык маселелерине [Текст] / М. Корпобаева// "Наука и инновационные технологии". НАН КР. Научный и информационный журнал, № 7 /2022 e-mail: intuit@intuit.kgwww.intuit.kg; Комуз күүлөрүнүн жанрларынын музикалык анализи. [Текст] / М. Корпобаева// Окуу куралы. – Б.: "Полиграфбумресурссы" басмаканасы, 2017, 103 б.; Комуз күүлөрүнүн жанрларынын музикалык анализи. [Текст] / М. Корпобаева// Окуу куралы. – Б.: "Полиграфбумресурссы" басмаканасы, 2017, 103 б. апробацияланган.

Диссертациянын натыйжаларынын жарыяланышы. Иштин негизги жыйынтыктары жана жоболору 20дан ашык илимий журналдарда жана эл аралык илимий-практикалык конференциялардагы докладдарда чагылдырылган. Алардын ичинен "UNIVERSUM: филология и искусствоведение. Москва ш., Научные записи. Барнаул ш., Наука новые технологии и инновации Кыргызстана. Бишкек ш., Известия ВУЗОВ Кыргызстана №3. Бишкек ш. КР Улуттук илимдер академиясынын кабарлары

№2. , Melbourne, Australia журнал Science and innovation." Макалалар чет элдик илимий журналдарда жана биздин илимий журналдарда жарык көргөн, ошондой эле музикалык, маданият жана искуство тармагындагы орто жана жогорку окуу жайлары учун жазылган "Комуз күүлөрүнүн жанрларынын музикалык анализи" окуу куралында чагылдырылган.

Диссертациянын түзүлүшү жана көлемү. Диссертация киришүүден, уч баптан, алты параграфтан, корутундудан жана колдонулган адабияттардын тизмесинен турат. Диссертациянын жалпы көлемү 206 бет.

ИШТИН НЕГИЗГИ МАЗМУНУ

Киришүүде иштин жалпы мүнөздөмөсү берилип, иликтеөгө алынган проблеманын актуалдуулугу жана ал маселени илимий жактан кароо негизделген. Изилдөөнүн негизги маселелери, максаты жана миддеттери баяндалат. Изилдөөнүн теориялык-методологиялык негиздери жана талдоонун ыкмалары аныкталып, коргоого коюлган жоболор көрсөтүлүп, эмгектин илимий жаңылыгы, теориялык жана практикалык мааниси аныкталган. Изилдөөгө коюлган темаларды иликтөөнүн негизги ыкмасы катары, изилдөөнү маданият таануу жагынан кароого жалпы негиздеме берилген.

Биринчи бап "Илимий адабияттарга сереп" деп берилген. Бул бөлүмдө кыргыз элинин тарыхына, маданиятына жана салттык музикалык маданияттынын осушуну зор салымын кошуп кетишкен окмуштуулардын илимий адабияттарына болгон сереп жүргүзүлгөн. Көрүнүктүү изилдөөчүлөр, окумуштуулар: В.В. Бартольд [26], Н.А. Северцев [107], П.П.Семенов-Тян-Шанский [108], С.М.Абрамзон [2], Ч.Валиханов[31,32,33], В.Г.Тисенгаузен [119], М. Ауззов [23], Н.Я.Бичурин [30], Т.Касымбеков [82], М.Ж. Жумагулов, Г.Э.Садыкова [61], Ж.С.Саякбаев [99], К.Иманалиев [64], С.С.Иманалиев [65], А.А.Салиева, [67], К.Кайымов[70], Б.Солтоноев [114], ж.б. социалдык тарыхый жашоо-тиричилиги менен катар, кыргыз элибиздин улуттук маданияты, адабияты, каада-салты, урп-адаты, салттуу музикасы, кол өнерчүлүктүн түрү (металл иштетүү, зергерчilik, жыгач усталык, тери иштетүү, кийиз жасоо, оймочулук ж.б.) - баарын көчмөн кыргыз эли, кылымдан кылым артып өсүп-енүгүп, келгендиги тууралуу маалыматтарды жазып келишкендиги баяндалат.

Кыргыз элдик аспаптык аткаруучулугунун жана музикалык чыгармачылыгынын салттуу өзгөчөлүктөрү боюнча, А. Н. Аксенов [3, с. 69], Б. Л. Рифтин [16], Б. Юнусалиев [130, 394-396-б.], Ф. В. Поярков [15], Н. Фридерикс [22, т. 3, 689-б.] сыйктуу илимпоз-изилдөөчүлөрдүн, Т.К. Кайымов [70, 76-б.], Т. Касымбеков [82; т. 3, 158-б.] ж. б. окумуштуу философтордун эмгектеринен да көнүр маалыматтар алынып жазылган.

Кыргыздын элдик музикасын изилдөөдө зор эмгек жасашкан

окумуштуулар, музыка изилдөөчүлөр, этнографтар: Август Эйхгоридун [128], А.В.Затаевич [62], В.Виноградов [39,40,42], Б. Алагушовдун [7,8,10,11], Б.Алагушов, Т.Койгелдиева, Ш.Турдумамбетова [14], Дюшалиев К. [49,50,51], К.Ш.Дүйшалиев жана Е.Лузанованыны [53], Ч.Т. Уметалиева-Баялиеванин [124], С.Субаналиевдин [117,118], Асан Кайбылда уулу [69], А.Г.Кузнецов [85], Муратбек Касейдин [74,76,80] ж.б. эмгектеринде элдик аспаптар, музыка чеберлери, аспапта аткаруучулук жана чыгармачылык тууралуу изилдөөлөрдү жасагандыгы жана эмгектери тууралуу сереп жасалган. Жазылган эмгектерине баяндама берилип, диссертациялык иш берилген эмгектеринин негизинде колдонуу жүргүзүлдү.

Экинчи бап “Кыргыз элдик музыкалык маданиятындагы аспаптык күү чыгармачылыгы” деп аталып, уч параграфтан турат.

Экинчи балтын *бириңчи параграфы* “Салттуу күү чыгармачылыгыны изилдоодогу методологиясы жана улуттук маданияттагы орду” деп аталат. Мында, кыргыз элинин комуз күүлөрү улутубуздун эң байыркы замандарынан баштап, кийинки XIX кылымга чейинки баскан жолундагы жашоо-турмушунун бардык жактарын музыкалык чыгармачылык формасында чагылдырылган. Аспаптык күүчүлүк өнер, откөн доорлордо элдин жашоо шарттарына, кечмөн турмушуна жараша өнүккөнү жана чыгармачылыктары да, ошол мезгилдердеги жашоо-тиричиликтин чагылдыруу болгон. Күүлөрдүн обон-кайрыктарынын мунездөрү, ошол жергилитүү элге мунездүү өзгөчөлүктөрдө да болушканы далилденет. Күү – бил аспапта ойноо учун ар тараптуу мазмуну бар, кыргыздарга мунездүү колориттеги обон-кайрыктарга ширетилген жана типтүү форма түзүлүштөргө ээ болгон музыкалык чыгарма экендиги аныкталат.

Күү чыгармачылыгы ар түрдүү, көп кырдуу, көп курамдуу искусство. Анткени, анын составына обончулук, ырчылык, аткаруучулук чеберчиликтер кирет. Күүнүн өзгөчөлүгүн илимий термин менен айтканда күүнүн синкремтизми деп аталат. Бул терминдин мааниси күүнүн түпкү жаралышынан эле өзүнүн составындагы ар башка өнөрчүлүктөрдү бир эле убакта ичине камтыганын, ага актерлук чеберчилик, аткаруучулук шык, музыкалык ыргактык жана жөндөмдүүлүк ж.б. кергөзөт. Бул белүмдө, элдик аспаптар менен катар, күүлөрдүн ар түрдүү жанрларга белүнгөндүгү каралган. Мисалы, *дастан күүлөр*: “Каныкейдин арманы”, “Семетей күү”, “Семетейдин шумкарын Айчүрөктүн ала качканы”, “Алманбеттин арманы”, “Эр Табылды жалгызы”, “Зулайканын кошогу”, “Кожожаш мерген”, “Мендириян”, “Саринжи-Бекей”, “Курманбек” ж.б., *залкар күүлөр*: “Камбаркандар”, “Ботойлор”, “Кербездер”, “Шынгырамалар”, “Толгоолор”, “Тайчилер”, “Кайрыктар”, мындан тышкary дагы *салт күүлөргө*: “Абактын

күүсү”, “Музоокенин күүсү”, “Майлыбайдын күүсү”, “Сурнай күүсү” ж. б. көптөгөн күүлердү атасак болот.

Философиялык көз карашта карап көрсөк элдик салттуу аспаптык күү кайрыгында, элдин жашоосу менен катар, кубанычы, кайгысы, эркиндиктөндикти көксеесү, сөз менен айтып билдириүүгө болбогон, ар бир чыгармачыл инсандын көөдөнүнүн, жүрөгүнүн теренинде жаткан ойтолгоосу, жашыруун сырьы, өнөрчүлүктүү баалоосу, бетөн элдер менен байланышы, эл-жерди душмандардан коргоосу ж. б. көптөгөн эпизоддор чагылдырылган.

Комузда ойнолгон күүлөр мазмунунун байлыгы, жанрдык-тематикалык, ыргактык жана форма түзүлүш өзгөчөлүктөрү менен өзүнө тартып, музыка изилдөөчүлөрдү да кызыктырып келген. Мунун баары комуз күүлөрүнүн ар тараптуу каралышына мүмкүндүк берет. Бирок, анын ар бир классификациясынын туура болушу учун, комуз күүлөрүнүн ички табиятынан чыгуу жана жашоо-турмуштагы реалдуу контекстин жана эстетикалык милдеттерин эске алуу керек. Ушул жалпы илимий принципке таянып комуз күүлөрүнүн жанрдык классификациясынын тектикалык жана түркүмдүк жолу аркылуу карап көрсөк күүлөрдү бир гана музыкалык эмес, ошону менен бирге социалдык-психологиялык, тарыхый-маданий аспектисин, алардын мазмунун жана технологиялык формаларынын көп элестүүлүгүн мунездөп берүүгө мүмкүндүк бергендиги бил бөлүмдө каралат.

Көркем чыгармачылыктын жанрдык куруулушундагы курамдын түзүлүштерүн изилдөөдө ар кандай *методологиялык-методикалык ыкна-системалардын* колдонулгандыгы эске алыныши табиый нерсе. Кыргыз элдик оозеки салттуу музыкасында бил маселе боюнча иликтеөдө, негизинен европалык жана советтик этномузыкалык жана фольклористикалык илиминде колдонулуп келген ыкма-система пайдаланылат. Алар көрүнүктүү илимпоздор, Советтер Союзунун Илимдер академиясынын академиги Борис Асафьев баш болгон музиковеддер, искусство таануучулар тарабынан мыкты иштетилип, XX кылымда СССРде киргөн улуттардын этномузыкасын, фольклор жана оозеки профессионалдык салттуу музыкасынын жанрларын талдап ийкемдүү *методологиялык* жол менен этностордун музыкалык өзгөчөлүктөрүнө аныктама киргизишкен. Ошол илимий *методологиялык ыкма-системанын* негизинде кыргыздын оозеки салттуу музыкасынын жыйноочулары жана изилдөөчүлөрү Александр Затаевич, Виктор Виноградов, Владимир Беляев, Балбай Алагушов, Гүлшат Байсабаева иштешкен. Бүгүнкү куну болсо, салттуу музыка боюнча изилдөөчүлүк ишмердүүлүктөрүн Камчыбек Дүйшалиев, Сагыналы Субаналиев, Ч.Т.Уметалиева-Баялиева, Роза Аманова, Муратбек Касей ж.б. улантууда. Жалпы советтик жана постсоветтик музыка таануу илиминде түзүлгөн жанрдык структуралык изил-

дөө иштеринде калыптанып колдонулган **методологиялык принциптери**, парадигмалары менен кыргыз фольклор жана оозеки профессионалдык салттуу музыгадагы ыр жана аспаптык күү жанrlарын изилдөө маселесинде башкы ролду ойноп келе жатат жана езүнүн үнемдүү, енумдуу таасир, натыйжаларын берип келет.

ХХ кылымдын аягы XXI кылымдын башы менен, комузчулук өнерге жаш таланттарды тарбиялап, методикалык билим берүү менен окутуу жолунда тажрыйбалуу комузчу педагогдор эмгектенишүүдө. Комузчулук аткаруучулук боюнча окуу программаларын, методикалык колдонмоловун жана ошондой эле окуу куралдарын жазуунун үстүндө иштөөдө. Алсак, Б. Алагушов, Т. Медетов “Карамалдонун күүлөрү” (1978), Ч. Исабаев “Комуздун тандалма күүлөрү” (1988), Эргешова К. “Жаны ыргак” (2004), Б. Алагушов “Комуз күүлөрүнүн антологиясы” 1-т. (2011), М. Касей “Хрестоматия: комуз көнүгүүлөрү, обон күүлөр, күүлөр” (2014), “Кыргыз элдик аспаптык аткаруучулук өнерүнүн тарыхы” (2015), “Кыргыз элдик аспаптык аткаруучулук өнерүнө окутуунун усулу” (2015), “Аспап таануу” (2017), Э. Маадаисеков, К. Жакыпов “Кыргыз обондору комуздан коштоосунда” (2015) ж. б. басмадан жарык көрүп, музикалык мектептердин окуучулары, орто жана жогорку окуу жайлардын студенттери үчүн абдан керектүү окуу куралдарынан болуп эсептелүүдө.

Изилдөөнүн объектиси жана предмети. Изилдөөнүн объектиси болуп, Кыргыз элдик аспаптык күү жанrlарын маданият таануучулук аспектиде кароо саналат.

Изилдөөнүн предмети болуп, кыргыз элдик салттык музикалык маданиятынын калыптануусунун тарыхый жолу, кыргыз элдик аспаптык күү чыгармачылыгынын изилдөөдөгү методологиясы жана улуттук маданияттагы орду, тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрү аспаптык күүлөрдүн эволюциясын кароо, күү жанrlарын талдоо болуп эсептелет.

Экинчи баптын **экинчи параграфы** “Кыргыз элиниң салттык музикалык маданиятынын калыптануусунун тарыхый жолу” деп аталат. Бул бөлүмде, маданияттын адам баласынын жашоо-тиричилиги менен тыгыз байланышта өсүп-өнүгүүсү боюнча маалыматтар, окумуштуулардын ой-толгоолору тууралуу камтылды. Алар, маданият элдин жашоо-тиричилиги менен тыгыз байланышта экендигин белгилөө менен, тарыхый өнүгүү жолунда ар кандай факторлордун таасирлерине жараша болгондугун, ошондой эле кыргыз элиниң өзүнүн мамлекеттүүлүккө ээ болгондугу жөнүндө айтышат.

Кыргыз элиниң байыртадан бери өзүнүн маданиятына ээ экендиги жана анын тарыхый нечен кылымдар бою өнүгүп-өсүү жолунда болгондугу, ошону менен бирге кыргыз элиниң маданияты, анын музикалык аткаруу-

чулук маданияты менен да тыгыз байланышта өнүгүп келе жаткандыгы көрсөтүлгөн. Негизинен кыргыз элиниң музикалык аткаруучулугу эки чоң багытта: ырчылык жана аспаптык аткаруучулук маданиятында ез ара тыгыз байланышта өсүп-өнүккөн. Аспаптык аткаруучулук өнөр, элдик аспаптардын түрлөрүнде: комузда, кыл кыякта, чоордо, сыйызыда, кернейде, добулбасда, доолдо, аса таякта ж. б. аткаруучулук өнүккөн.

Элибиздин маданиятында орчундуу орунду ээлекен “Манас” эпосунун поэтикалык-музыкалык саптарынан тарыхый окуяларды жана этнографиялык маалыматтарды гүннэрдүн мезгилиниң баштап, нечен кылымдар бою кыргыз элиниң тарыхый жашоо-тиричилиги чагылдыргандыгы айтылат. Эпосто элдик музикалык аспаптар жана аларда аткаруучулук боюнча кенири маалыматтар, ошондой эле, сөзсүз түрдө элдик аспаптык аткаруучулук менен катар, улуттук маданияты, каада-салты, үрп-адаты, тили, дили, адабияты, кол өнерчүлүк, узчулук, зергерчилик, устатчылык өсүп-өнүгүп, абдан оор жана татаал жолдорду кечин келгендиги тууралуу берилет.

Биздин ишибизде өзгөчө көнүл, эл ичинде кенири колдонулуп, сүйменчүлүгүне айланган комуз аспабы жана комуз күүлөрүнүн өнүгүү маселелерине бурулат. Тарыхый даректерге таянуу менен, кыргыз элиниң аспаптык аткаруучулук өнөрүнүн өнүгүү жолу боюнча маалыматтар берилет. Кыргыз элиниң аспаптык аткаруучулук өнөрү жана элдик аспаптар тууралуу XIX кылымдагы саякатчы-изилдөөчүлөрү В. В. Радлов, В. В. Бартольд, П. Семенов-Тянь-Шанский, Ч. Валихановдун, С. М. Абрамзон, Ф. В. Поярков, Н. А. Северцев ж. б. өзүлөрүнүн эмгектеринде маалыматтарды беришкен. Ошондой эле кыргыз тарыхчылары, изилдөөчүлөрү Анвар Байтурдун, С. С. Иманалиевдун, М. Ж. Жумаголовдун, Б. Сабыр уулунун, Б. Кебекованың эмгектеринен каралган.

Бизге байыркы Манас бабабыздын убагына таандык “Шүдүнгүт”, “Балкан-Тоо”, “Бекарстан тайчы” күү баяндарын, VI-VII кылымдардарга таандык “Бекарстан Ташы”, “Күлтегин”, “Барсбек”, “Менирман” күү баяндары белгилүү болду. Байыркы тарыхый күүлөр бизге, Токтогул Сатылган уулунун, Кадыrbай Абрахман уулунун, Назар Шишибаш уулунун, Муса Молдокан уулунун, Мурсалы Турсунбай уулунун, Муратаалы Күрәнкәй уулунун, Карамалдо Ороз уулунун, Ыбрай Туман уулунун, Чалагыз Иманкул уулунун, Атай Огонбай уулунун, Шекербек Шеркул уулунун, Асылбек Эшманбет уулунун, Алтымыш Мундузбай уулунун, Асанбек Кыдырыназар уулунун, Болуш Мадазим уулунун ж. б. аткарууларында келип жетти.

Салттык музикалык маданиятсыз, улуттук маданий салттуулук жөнүндө жеткиликтүү түшүнүк ала албайбыз. Ошондуктан, салттык музика

кыргыз элинин маданий мурасынын маанилүү компонентинен болуп саналат. Өзгөчө бүгүнкү күндө, елкөбүздөгү экономикалык, саясаттык маселелер курчуп турган кезде, маданият менен өз ара тығыз байланышта болуп, алардын потенциалдуу жана актуалдуу өнүгүүсүндөгү бири-бирине болгон таасири аркылуу, байыркы ата-бабалардан калган маданий мурастарды сактоо жана аларды өнүктүрүү маселелери бүгүнкү коомдук маданий чейредө орчундуу орунду ээлөөдө. Элдик аспаптык аткаруучулук өнерү боюнча кыргыз музыка таануучуларынын (А. Затаевич, В. Виноградов, К. Ш. Дүйшалиев, Ч. Т. Уметалиева, Б. Алагушов, Т. Саламатов, М. Касей ж. б. эмгектеринен колдонуу жүргүзүлдү).

Экинчи баптын “Кыргыз элдик аспаптык күүлөрдүй тарыхый өнүгүүсүни озгөчөлүктөрү жана эволюциясы” деп аталган учунчү параграфында, элдик аспаптык күүчүлүк өнерүнүн калыптануусу музыкалык аспаптардын пайда болушу менен байланышканьыгы, кыргыз элинин байыркы музыкалык аспаптарынын көптөгөн түрлөрү: кылдуу чертмек аспаптары – комуз, жетиген; кылдуу жаачан аспабы – кыл кыяк; тилдүү какма ооз комуздары – темир ооз комуз, жыгач ооз комуз; үйлөмө аспаптары – сыйызги, чоор, сурнай, керней, жезнай, чыңыроон, чымылдак ж. б.; урма аспаптары – добулбас, доол, дап (кээ бир аймактарда «дап» аспабын «дайра», «дагыра» деп да аташкан), чилдирман, жекесан, аса таяк, така ж. б. аспаптар элдин жашоо-тиричилиги менен эриш-арқакта өнүгүп келгендиги, аталган музыкалык аспаптар, элибиздин бүтүндөй тарыхына айланган «Манас» дастаныбызда да кенири баяндалып айтылып келгендиги тууралуу айтылат.

Кыргыз элдик салттуу аспаптык күүлөрү байыртадан бери эле интенсивдүү түрдө өнүгүү менен, өз алдынча масштабдуу көркөм аткаруучулук маданиятынын кандайдыр бир деңгээлдеги бийиктигине жете алгандыгы белгиленет. Элдик аспаптык аткаруучулук өнерүнүн эволюциялык тенденциясы XIX кылымдан баштап эле ачык байкалгандыгы жана бул мезгилдерден баштап, элдик аспаптык аткаруучулук өнерүнүн өнүгүү жолу боюнча биз кенири маалыматтарды, анда, кандайдыр бир деңгээлде аспаптык аткаруучулуктун жүзү жана элдик салттуу аспаптык күүлөрдүн стилистикасы, тематизми, обондук материалды колдонуу ыкмалары, ошондой эле алардын тээ ёң алгачкы мезгилдеринен баштап эле, салттуулугу боюнча кенири мүнөздөмө алууга болот.

XIX жана XX кылымдар ичи элдик аспаптык аткаруучулук жанрдык жагдайында, текмелүк, күү чертүү (импровизациялык) салттуулуктагы өнүккөндүгү жана ал тууралуу музыка таануучу жана фольклорчу И. И. Земцовскийдин, музыка изилдөөчү жана этнограф А. В. Затаевичтин ж. б. эмгектеринен кенири биле алабыз. Элдик аспаптык күү жанрларынын көп

кырдуулугу, алардын жашоо аймагын көңейтүүгө түрткү бергендиги, элдик аспаптык аткаруучулук өнерү көркөм жанрдуулуктун катарында, өз алдынча өнүгүү менен орчундуу орунга ээ болгондугу, ошону менен катар, алардын ал аспаптык тематизмге, күүлөрдүн композициялык бирдиктүү өнүгүү принциптерине, алардын кайрыктарынын контрасттуу түрдө калыптануусуна кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн таасирин бергендиги боюнча ачыктап берилет.

Элдик салттуу аспаптык күүлөрдүн образдуулук мүнөздөрүн бийлерден, тематикалуулугунаң, программалуулугунаң табууга болгондугун, ошондой болсо да, образдуулуктун контрасттуулугунун аркасы менен, ар бир күүнүн кайрыктарынан эмоционалдык ой толгоолору ачык-айкын билинип тургандыгын айтуу менен, композициалык изденүүнүн натыйжасында, тематикалык материалдын жалпы түзүлүшүнүн, өнүгүүсүнүн контрасттуулугун табууга мүмкүн экендиги аныкталат. Комуз күүлөрү аспаптык стилдик, көлөмдүк жана мазмундук жагынан жаңы түрлөрүн өзүнө камтыйт. Ошондуктан, бул аспап боюнча концерттик аткаруучулукка мүнөздүү күүлөр жааралган. Аларды аткаруучулук жаңы ыкмалары, жаңы стилдери шарттуу түрдө өнүгүү жолунда болгондугу айтылат.

Элдик салттуу аспаптык музыканын өнүгүү эволюциясындагы жанрдык өзгөчөлүктөрү боюнча торт түрдүү болуп бөлүнөт: **обондук, этикалык, лирикалык жасана бий** мүнөздүүлүккө, алардын ар бири өзүнчө системалуулукка ээ болгондугу, күүлөрдүн түрдүү жанрдагы жана мүнөздөгү көптөгөн үлгүлөрү бар экендиги аныкталат. Бүгүнкү күндо, кыргыз элдик аспаптык күүлөрүнүн өнүгүүсү боюнча изилдөөлөр азыраак экендиги, аспаптык музыка боюнча кээ бир маселелери: добуш бийиктик ченемдери, ладдык, метроритмикалык, фактуралык, структуралык ж. б. боюнча изилдөөлөр алдыда тургандыгы айтылат.

Кыргыз элдик музыкалык аспаптары жана аспаптык аткаруучулук өнерүнүн тарыхый өнүгүүсү жөнүндө А. В. Андреевдин (Алибий), А. Эйхгорндин, Б. Л. Тагеевдин, ошондой эле А. В. Затаевичтин, В. С. Виноградовдин, В. М. Беляевдин, Б. Алагушовдин, С. Субаналиевдин, М. Касейдин эмгектеринен корсotулгөн.

XX кылымдын аягы XXI кылымдын башы менен, комузчулук өнергө жаш таланттарды тарбиялап, билим берүү менен окутуу жолунда тажрыйбалуу комузчу педагогдордун эмгектери боюнча бөлүмдө соз кылынат. Учурда комузчулук аткаруучулук боюнча окуу куралдары, окуу программалары, методикалык колдонмолов адистердин аракеттери менен басмалардан чыгып, методикалык ыкмалардын үстүндө иштөөдо.

Учунчү бап “Аспаптык күүлөрдүй музыкалык теориялык маселелери” деп аталат. Бул бөлүм, кыргыз элдик күү жанрларынын

теориялык негиздери ладдар, метрлер, ритмдер, форма түзүлүштөрү, оозеки салттагы кыргыз аспаптык музыкасынын жанрдык өзгөчөлүгү, элдик залкар комуз күү жанрларынын музикалык талдоо принцибиндеги параграфтардан турат. Аталган параграфтар боюнча маселелерди кароо менен, мазмунун, өзгөчөлүктөрүн ачып, талдоо жүргүзүлөт.

Үчүнчү баптын “Кыргыз элдик салттуу күү жанрларынын теориялык негиздери ладдар, метрлер, ритмдер, форма түзүлүштөр” деп аталган *бириңчи параграфында*, музиканын өзүнүн негизги элементтери (коркөм каражаттары, музикалык тили, формасы ж. б.) – бул обону, гармониясы, метри, ритми, лады, динамикасы, тембри ж. б. өзгөчөлүктөрү менен, конгреген илимпоздордун, маданият жана музика таануучулардын, философтордун, психологиядордун, физиологиядордун, тарыхчылардын ж. б. конкулун буруп келгендиги тууралуу маалымат берилет.

Кыргызстанда элдик салттуу музиканын калыптануусунун өсүшүне байланыштуу, XX кылымды аяктай, анын жаңы бағытта өнүгүүсүнө бет алыши, салттык музиканын ладдык өзгөчөлүгү музика таануучулардын көңүлүн буруп келгендиги боюнча айтылат. Элдик диатоникалык ладдарды өздөштүрүү, бүгүнкү күнде кыргыз салттык музикасындагы актуалдуу маселелерден болуп эсептелет. Анткени, элдик музика кандайдыр бир деңгээлде, жалпы музикалык маданияттын прогрессивдүү онугүү процессине өзүнүн таасирин берүүдө. Ошондуктан, өзгөче бул процесс элдик фольклордук музиканттардын гана эмес, оозеки профессионал салттык музиканттардын чыгармачылыгында көп кырдуу жана үзүрлүү болгондугу жөнүндө сез болот. Параграф боюнча караплан маселелерди ачып берүү үчүн, В. Виноградов, А. Н. Сохор, В. А. Васина-Гроссман, Т. М. Склютовская, К. Ш. Дүйшалиев, В. М. Роман, Ч.Т.Умоталиева-Баялиева, М. Касей сыйктуу музика таануучулардын эмгектерине таянуу жасалган.

Күүлөрдүн формасын түзүүдө, импровизациялуулук эң негизги принциптерден болсо да, анын түзүлүш калыптануусунда кандай гана болбосун структуралык мыйзам ченемдүүлүкке баш ийет. Күүлөрдүн формалык түзүлүшү, байыртадан бери эле, аткаруучулук тажрыйбада калыптанган өзүнө мүнездүү мыйзам ченемдүүлүктө өнүгүп келген. Музика изилдөөчүлөр форманын мобилдүүлүгүнүн, анын принциптүүлүгүнүн натыйжасында, форманын өзүнүн түзүлүш процессинин калыптануусуна басым жасашкан. Форманын калыптануу процессинде, негизги методдордон болуп, тематизмдин вариантуу-вариациялык мүнездө пайда болушу эсептелет. Форманы пайда кылууда, вариантуулуктун анча билинбеген интонациялык-ыргактык өзгөрүүлөрүнөн баштап, теманын кийла башкачаланган деңгээлине жетишине чейин, анын өнүгүү процесси отө

кылдаттыкта ақырындык менен жүргүзүлөт. Ошондой болсо да, кез-кези менен, чыгарманын өзөгүн түзген баштапки сүрөттөлүшүнө кайрылуу болуп турат. Мына ушундай маселелерди ачып берүү бул параграфта камтылган.

Үчүнчү баптын *екинчи параграфы* “Оозеки салттагы кыргыз аспаптык музикасынын жанрдык өзгөчөлүгү” деп аталуу менен, анда, кыргыз аспаптык күүлөрүнүн жанрдык өзгөчөлүктөрүн ачып берүү карапат. Комуз музикасынын структуралык түзүлүшү боюнча негизги уч жанрдык топту: бириңчи топ – ырдык (обон) күүлөрдү, екинчи топ – виртуоздук ойноо күүлөрдү, үчүнчү топ – классикалык күүлөрдү түзгөндүгү ачып берилет.

Ыр күүлөр – миниатюралар өзүнүн тематикасы боюнча эпикалык, тарыхый, лирикалык, трагедиялык, турмуш-тиричиликтик, патриоттук, балдар күүлөрү ж. б. ушул сыйктуу болуп ич ара поджанрларга болунгендүгү, виртуоздук ойноо мүнездүү “Айтый күүлөрү” кыргыз улуттук аспаптык музикасынын өзгөчө колориттик жанрынын тобуна киргендиги жана бул топко кирген пьесалар өздөрүнүн кайталангыс программалык түзүлүшү жана жогорку чеберчиликте кол ойнотуп аткарылыши менен өзгөчөлөнгөндүгү, ал эми, классикага айланган “залкар күүлөр” (“Камбаркан”, “Ботой”, “Шыңгырама”, “Кербез”) салттык классикалык бағытындагы профессионал дасыккан акын жана комузчулардын чыгармачылыгында орун алуу менен, алардын жанрындагы типтештирилген чыгармалар экендиги аныкталган.

Аспаптык күүлөрдүн жанрдык өзгөчөлүгүн кароодо, күүлөрдүн *салттык күүлөр* (“Камбаркандар”, “Ботойлор”, “Кербездер”, “Шыңгырамалар”, “Толгоолор”, “Тайчилер”, “Кайрыктар”, “Абактын күүсү”, “Музоокенин күүсү”, “Майлайбайдын күүсү”, “Сурнай күүсү” ж. б.), *дастсан күүлөр* (“Каныкейдин арманы”, “Семетей күү”, “Семетейдин шумкарын Айчүрөктүн ала качканы”, “Алманбеттин арманы”, “Эр Табылды жалгызы”, “Зулайканын кошогу”, “Кожожаш мерген”, “Мендиран”, “Саринжи-Бекей”, “Курманбек” ж. б.), *тамашалуу мүнөздөгү күүлөр* (“Кер какшык”, “Дубананын жар салганы”, “Караабашыл токту”, “Үкүбай, Султан, Акмат”, “Бир көзүндү кысып черт”, “Алып сок”, “Сараң кыз”, “Бий күү”, “Дубана күү”, “Орто сары күү”, “Жарыш күү”, “Желпиме”, “Эти ак сүтү ак”, ж. б.) деп болуунүшүнө да конул бурулган.

Аспаптык күүлөрдүн ири жанрларына кирген *Камбаркандар* (Муратаалы Күрөнкоевдин “Камбаркан”, “Күрөнкөйдүн Камбаркан”, “Даниярдын Камбарканы”, “Сейилкандын Камбаркан”, “Асанбайдын Камбаркан”; Карамолдо (Токтомамбет) Орозовдун “Камбаркан”, “Колхоз, Камбарканы”, “Терме Камбаркан”, “Кирки Камбаркан”, “Эл камбаркан”, “Сынган бугу”;

“Ниязаалынын Камбарканы”, Шекербек Шеркуловдун “Эски Камбарканы”; Чалагыз Иманкуловдун “Тунгуч Камбарканы”; Атай Огонбаевдин “Маш Камбарканы”; Ыбырай Тумановдун “Ооган камбаркан” ж. б.), *Кербездер* (Т.Сатылгановдун “Токтогулун кербези”, “Арман кербез”, “Келгендерги кербез”, “Кыз кербез”, “Муратаалынын кербези”, “Ниязаалынын кербези” ж. б.), *Шыңғырамалар* (К.Орозовдун “Салтанат шыңғырама”, М.Күрөнкеевдин “Булбул сайрап таң атты”, “Тайкожо”, “Тетеп шыңғырама” ж. б.), *Ботойлор* (М. Күрөнкеевдин “Боккетөндүн ботою” К. Орозовдун “Жумалак ботою”, “Чаржайт ботою”, “Айда ботою”, Т.Сатылгановдун “Ботою”, “Ниязаалынын ботою”, А. Огонбаевдин “Маш ботою”, Ч.Иманкуловдун “Ботою”, Ш.Шеркуловдун “Кыл чаймо ботою” ж. б.) күүлөрүнө мүнөздүү келген аткаруучулук, мазмундук, жанрдык езгөчөлүктөрү бөюнча кеңири маалыматтар көрсөтүлгөн.

Азыркы учурда белгилүү комузчулардын, күүчүлөрдүн репертуарларында залкар күүлөрдүн камтылышы, музыкалык мектептерден баштап, жогорку музыкалык окуу жайларына чейин, комуз күүлөрүнүн үйрөтүлүшү, жаш аткаруучулардын залкар күүлөргө болгон кызыгуусу барган сайын арбып, ошону менен бирге эле, кароо сыйнартарда белгилүү комузчу-күүчүлөрдүн күүлөрү ойнолуп жаткандыгы, бул комуз музыкасынын мындан ары өнүгүүсүн тастыктап турат. Комуз күүлөрү кийинки муундар үчүн тарбиялык таалими зор, турмуш мыйзамын насыйкаттоочу ыйык чыгарма экендиги белгиленип, элибиздин музыкалык маданиятынын аспаптык музыка мурасында орчундуу орундуу ээлеши айтылат.

Үчүнчү баптын “Залкар комуз күү жанрларынан музыкалык талдоо” аттуу үчүнчү параграфында, комуз күүлөрү башка элдик аспаптарыбыздын күүлөрүнө караганда саны, сапаты, түрү, көп добуштуулугу, ықмалар менен штрихтерге байлыгы, күүлөнүшү, музыкалык темалардын онуктурүлүшү, программалуу көп жактуулугу менен айырмаланганды көрсөтүлүү менен талдоо жүргүзүлөт.

Бул белүмдөгү маалыматтар В. Виноградовдун, В. А. Вахромеевдин, К. Дюшалиевдин, Ч.Т.Уметалиева-Баялиеваннын, М. И. Ройтерштейндик, А. Слезконун, М. Касейдин эмгектерине таянуу менен берилди. Искусство таануу илиминде, өзгөчө комузчулук аткаруучулук ишмердүүлүгү жандуу талкууга алынуу менен, өнүгүү жолуна түшкөндүгү, ошону менен бирге, томондогудой бир катар маселелерди:

- комузчулук аткаруучулук маданиятынын теориясын иштеп чыгууда, анын мүнөздөмөсүн ачык-айкын чагылдыруу жана туура баа берүүнүн зарылдыгы;

- комузчулук аткаруучулук маданиятынын идеялык маселелерин кароо

менен бирге, ага конкреттүү сүн берүүнүн көркөтиги;

- учурда, комузчулук аткаруучулук маданиятында жана күүлөрүндөгү эстетикалык түшүнүктөрдү, философиялык көз караштарды аныктоо жана аны илимий дөңгөлдө талдануусуна көнүл буруунун зарылдыгы тургандыгын кароо менен аныкталат.

Комузчулук аткаруучулук маданияты жана аспаптык күүлөр музыка таануучулук аспектиде каралса да, маданият таануучулук илиминде ага кол тие электиги, комузчулук-күүчүлүк өнер узак мезгилдерден бери тарыхый-маданий процессти басып отсө да, нечен кылымдар ичиндеги өнүгүү мезгилине ээ болсо да, түрдүү мүнөздөгү маданият таануучулук талдоого алынуу менен, кылдаттуу түрдө өз алдынча каралуучу объект катары эсептөлгөнди көрсөтүлөт.

Кыргыз салттуу аспаптык музыкасында тема кеңири маанининде обон болуп гана саналбагандыгы, попевка деген сөз кыска фраза, мотив же тематикалык унгу, кайрык – көлемү жагынан кыска келген музыкалык түзүлүшү, ошондой эле, күүнүн обону кыргыздын жалпы аспаптык музыкасына (аспаптык музыкага негиз, башат болуп берген вокалдык музыкага да) мүнөздүү болгон түзүлүштүн типтүү белгилерине, аны менен бирге дәэрлик ар бир салттуу аспаптык жанрга мүнөздүү болгон обондук же ыргактык сүрөттөмө түрүндөгү индивидуалдуу белгилерге ээ экендиги каралат.

Күүлөрдүн өлчөмдөрү да, өзүнчө езгөчөлөнгөн маселелердин бири. Женекей жана татаал өлчөмдөр бөюнча, алардын өзгөчөлүктөрү бөюнча талдоо жүргүзүлгөн. Бул белүмдө ошондой эле, күүлөрдөгү метр, ритм, темп, импровизация, фактура, элдик ладдар маселелери ачылып берилген. Күүлөрдүн жанрлары (“Камбаркан”, “Кербез”, “Шыңғырама”, “Ботой”) бөюнча талдоодо, алардын жанрдык езгөчөлүктөрү, мүнөздөрү, элдик обондук интонацияларынын колдонулушу жөнүндө талдоо жүргүзүлөт.

КОРУТУНДУ

Корутундуда томондогудой жалпы жыйынтыктар көлтирилди:

1. Кыргыз элдик салттык музыкалык маданиятынын калыптануусу жана нечен кылымдар бою тарыхый өнүгүү жолунда болушу. Элдик аспаптык чыгармачылыгы – кыргыз элинин коркөм өнер маданиятынын негизги белүгүнүн бири. Элдик салттуу аспаптык күү чыгармачылыгы музыкалык ишмердүүлүк менен аткаруучулук маданиятын эриш-аркак өнүгүүшүнүн натыйжаласы.

2. Элдик аспаптык күү чыгармачылыгы эволюциялык жолду басып оттүү менен, аткаруучулук маданиятынын жогорку формаларына чейин осуп-өнүгүүсү. Элдик салттуу аспаптык чыгармачылыгынын башкы аспекттерине, көп жанрдуулукка жана түрлөргө белүнүшү эсептелет.

Комузчулук аткаруучулук менен күүчүлүк чыгармачылыгы жалпы элдин руханий байлыгын жана маданий мурасын калыптандырып өнүктүрүүгө көмөк берүүчү фактор катары эсептелиши;

3. Кыргыз элдик күү жанрынын теориялык негиздеринеи болуп, андагы ладдар, метрлер, ритмдер, форма түзүлүштөрү саналат. Комуз күүлөрүнүн теориялык негиздерине жана жанрдык өзгөчөлүктөрүн талдоо жүргүзүүнүн иштиктүү багыт алусу;

4. Комуз күүлөрүнүн ар түрдүү жанрларынын (залкар же кара күүлөр, тарыхый күүлөр, айтам күүлөр ж. б.) өзгөчөлүктөрү жана алардын салттуулуктун негизинде бир муундан экинчи муунга өтүп өнүгүү жолунда болуусу. Элдик аспаптык күү жанрын изилдеөде, маданият таануучулук илимине кайрылуу менен бирге, көркөм өнердүн башка түрлерү сыйктуу эле, илим катары таанылып калыптануусу.

5. Элдик салттуу аспаптык күү жанрларынын өзгөчөлүгү – бул анын коркөм образдуулук табиятын өздөштүрүүдөгү аткаруучулук жана окутуучулук процессинин жана натыйжасынын диалектикалык бири-mdиги. Анын өнүгүүсүн жеке эле тарыхый контекстинде гана эмес, маданият таануучулук аспектиде да кенири кароонун керектиги. Комуз күүлөрүнүн ар түрдүү жанрларынын (залкар же кара күүлөр, тарыхый күүлөр, айтам күүлөр ж. б.) өзгөчөлүктөрү жана алардын салттуулуктун негизинде бир муундан экинчи муунга өтүп өнүгүү жолунда болуусу.

Бүгүнкү күндө, башка илимий тармактардын катарына элдик салттуу аспаптык күү жанрлары боюнча талдоо жүргүзүү менен, аларды илимий теориялык деңгээлде кароо мезгили келди. Мындай маселенин козголушу менен, элдик аспаптык күү чыгармачылыгын илимий жактан изилденүүсүнүн калыптануусуна көмөк берүүсүнө жана анын өнүгүүсүнө шарт түзүлдү. XX кылымдын аягы, XXI кылымдын башы менен, искуствонун башка тармактары сыйктуу эле, комузчулук аткаруучулук маданияты жана комуз күүлөрү боюнча олуттуу түрдө талдоо жүргүзүү аркылуу жогорку бийиктиктеги илимий деңгээлде кароонун зарылдыгы бар.

Диссертациянын негизги мазмуну томондогу илимий жыйнактардагы, журналдардагы макалаларда жана окуу китеңгеринде чыгарылган:

1. Корпобаева М.К. Кыргызская традиционная инструментальная музыка в контексте культуры народа [Текст] / М. Корпобаева // Universum: филология и искусствоведение. Научный журнал, № 4(38), - Москва 2017, 7-11-б.;

2. Корпобаева М.К. Комуз – кыргыз элинин эң байыркы музыкалык аспабы жана комуз күүлөрү [Текст] / М. Корпобаева // "Наука, новые

технологии и инновации Кыргызстана" Республиканский научно-теоретический журнал №6/2017, 165-171-б.;

3. Корпобаева М.К. Кыргызская музыкальная культура и развитие инструментальных жанров күү для комуза [Текст] / М. Корпобаева // Ученые записки (Алтайская государственная академия культуры и искусств) Научный журнал №3(17) 2018, 114-117-б.;

4. Дүйшалиев К.Ш., Корпобаева М.К. Учурдагы ааламдашуу процессиндеги Кыргызстандын маданияты жана искусствоу [Текст] / М. Корпобаева // "Известия ВУЗОВ Кыргызстана" Республиканский научно-теоретический журнал, №3, 2018, 116-119-б.;

5. Корпобаева М.К. Оозеки салттагы кыргыз аспаптык музикасынын жанрдык өзгөчөлүгү [Текст] / М. Корпобаева// КР улуттук илимдер академиясынын Кабарлары, №2, 2019, 162-165-б.;

6. Корпобаева М.К. Комуз күүсүнүн жанрдык классификациясынын принциптери [Текст] / М. Корпобаева // И.Арабаева атындағы Кыргыз мамлекеттик университетинин ЖАРЧЫСЫ №3, 2022, 144-150-б.;

7. Корпобаева М.К. Кыргыз элдик салттуу музикадагы "күү" жанрларынын улуттук маданияттагы орду [Текст] / М. Корпобаева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №7, 2022 ISSN 1694-8483, ISSN 1694-8491, 235-239-б.;

8. Корпобаева М.К. Элдик комуз күүлөрүнүн эволюциялык маселерине [Текст] / М. Корпобаева // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана №7, 2022 ISSN 1694-8483, ISSN 1694-8491, 240-245-б.;

9. Дүйшалиев К.Ш., Корпобаева М.К. Principles of genre classification of komuz melody, "Science and innovation 2021: development directions and priorities" Part 2/ International scientific conference. Melbourn Australia (April 21,2021),107-116-б.;

10. Корпобаева М.К. Кыргыз элдик аспаптык күүлөрдүн тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүгү [Текст] / М. Корпобаева // Вестник КРСУ 2023, февраль, ISSN 1694-500X (печатная версия) ISSN 1694-6839 (электронная версия) 96-103-б.;

11. Корпобаева М.К. Комуз күүлөрүнүн жанрларынын музыкалык анализи. [Текст] / М. Корпобаева// Окуу куралы. – Б.: "Полиграфбумресурссы" басмаканасы, 2017, 103 б.

М. Корпобаеванын “Кыргыз элдик аспаптык күү жанрынын культурологиялык аспекті” темасындагы 24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы адистиги бөюнча маданият таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденин алуу үчүн жазылган диссертациясынын

РЕЗЮМЕСИ

Негизги сөздөр: музыкалык маданият, күү чыгармачылыгы, салттык музыка, музыкалык мурас, аспаптык аткаруучулук, күү жанрлары, көркөм чыгармачылык, аткаруучулук маданият, музыкалык чөйрө, музыка таануу, маданият таануу, аспап таануу.

Изилдоонун объектиси жана предмети. Изилдөөнүн объектиси болуп, Кыргыз элдик аспаптык күү жанрын маданият таануучулук аспектиде кароо саналат. Изилдоонун предмети болуп, кыргыз элдик салттык музыкалык маданиятынын калыптануусунун тарыхый жолу, күү жанрынын улуттук маданиятындагы орду, аспаптык күүлөрдүн эволюциясын кароо эсептелет.

Изилдоонун максаты жана милдеттери. Диссертациялык иштин башкы максаты болуп маданият таануучулук талдоонун негизинде, кыргыз элдик аспаптык күүлөрдүн жанрдык өзгөчөлүктөрүн, эволюциясын мүнөздөп ачып берүү, күү жанрынын теориялык негиздерин, комуз күүлөрүн талдоо сыйктуу маселелерин кароо болуп эсептелет.

Изилдоонун методдору. Диссертацияда каралган маселелерди даректүү материалдарда изилдөөгө бағытталган системалык методу кирет жана диалектикалык метод колдонулган.

Изилдоонун илимий жаңылыгы элдик музыкалык аткаруучулук енөрү бөюнча төмөнкү маселелердин эң алгачкылардан болуп каралуусу менен аныкталат:

- Кыргыз музыкалык маданиятында аспаптык күү чыгармачылыгынын алгачкылардан болуп каралаши;
- салттык аспаптык күү жанарынын маданият таануучулук менен байланышкан эң алгачкы атайын изилдөөлөрдөн болуп эсептелиши. Анда, элдик күү жанрларынын тарыхый өнүгүүсүнүн өзгөчөлүктөрүнүн көрсөтүлүшү;
- салттуу музыкасындагы күү чыгармачылыгынын тарыхый-маданий контекстинде көрсөтүлүүсү менен, улуттук маданиятында эзлеген ордуна маани берилиши;
- салттык күү жанрынын теориялык негиздеринин: ладдарынын, метрлеринин, ритмдеринин, форма түзүлүштерүнүн өзгөчөлүктөрү каралды;
- салттык аспаптык күүлөрдүн эволюциялык өнүгүүсү жана күү жанрларына музыкалык талдоо жүргүзүү көрсөтүлдү.

Изилдоонун натыйжаларын колдонуу чойросу. Диссертациянын материалы, теориялык жана идеялык принциптери, натыйжалары музыка таануу, маданият таануу, фольклор, этнография, ж. б. илим-изилдөө ишмердүүлүктөрүндө колдонууга болот. Заманбап музыкалык маданият таануучулук илимий жыйынтыктарга негизделген материалдар ар кандай искусство жана музыкалык тармактарын изилдөөдө пайдаланууга көмек берет.

РЕЗЮМЕ

Диссертации Корпобаевой Мариям Керималиевной на тему: «Культурологические аспекты жанра кыргызской народной инструментальной күү» представленный на соискание ученой степени кандидата культурологии, по специальности 24.00.01- теория и история культуры.

Ключевые слова: музыкальная культура, музыкальное творчество, традиционная музыка, музыкальное наследие, инструментальное исполнительство, музыкальные жанры, художественное творчество, исполнительская культура, музыкальная среда, музыковедение, культурология, инструментоведение.

Объектом исследования является рассмотрение жанра кыргызской народной инструментальной күү (пьесы) с культурологического аспекта. Предметом исследования являются исторический путь формирования традиционной кыргызской народной музыкальной культуры, место жанра күү в национальной культуре, эволюция инструментального жанра күү.

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы является описание жанровых особенностей и эволюции кыргызских народных инструментальных наигрышей на основе анализа культурологических исследований, теоретических основ жанра, анализа комузных наигрышей.

Методы исследования. Включен системный метод, направленный на исследование рассматриваемых в диссертации вопросов в документальных материалах, и используется диалектический метод.

Научная новизна исследования определяется первым рассмотрением следующих вопросов народно-музыкального исполнительского искусства:

- первое развитие инструментальной музыки в кыргызской музыкальной культуре;
- одним из первых специальных исследований, связанных с культурологией народной инструментальной музыки. Показаны особенности исторического развития инструментальный жанр күү в народной музыки;
- показывая мелодическое творчество в народной музыке в историко-культурном контексте, придавая значение его месту в национальной культуре;
- рассмотрены характеристики теоретических основ инструментальных жанров күү народной музыки: лады, метры, ритмы, музыкальные формы;
- показаны эволюционное развитие народных инструментальных наигрышей и музыкальный анализ жанров кыргызских күү.

Область применения результатов исследования. Диссертационные материалы, теоретические и мировоззренческие положения, результаты музыказнания, культурологии, фольклора, этнографии и др. б. могут быть использованы в исследовательской деятельности. Материалы, основанные на научных результатах современной музыкальной культурологии, способствуют использованию исследований в различных областях искусства и музыки.

SUMMARY

Dissertations of Korpobaeva Mariyam Kerimalievna on the topic:
"Culturological aspects of the genre of the Kyrgyz folk instrumental kuu"
submitted for the degree of candidate of cultural studies, specialty 24.00.01 -
theory and history of culture

Key words: musical culture, musical creativity, traditional music, musical heritage, instrumental performance, musical genres, artistic creativity, performing culture, musical environment, musicology, cultural studies, instrumental studies.

The object of the research is the consideration of the genre of the Kyrgyz folk instrumental kuu (play) from the cultural aspect. The subject of the research is the historical path of formation of the traditional Kyrgyz folk musical culture, the place of the kuu genre in the national culture, the evolution of the instrumental genre kuu.

Purpose and objectives of the study. The main purpose of the dissertation work is to describe the genre features and evolution of the Kyrgyz folk instrumental tunes based on the analysis of cultural studies, the theoretical foundations of the genre, and the analysis of komuz tunes.

Research methods. A systematic method is included, aimed at studying the issues considered in the dissertation in documentary materials, and the dialectical method is used.

The scientific novelty of the research is determined by the first consideration of the following issues of folk musical performing arts:

- the first development of instrumental music in the Kyrgyz musical culture;
- one of the first special studies related to the cultural studies of folk instrumental music. The features of the historical development of the instrumental genre kuu in folk music are shown;
- showing melodic creativity in folk music in a historical and cultural context, attaching importance to its place in national culture;
- the characteristics of the theoretical foundations of the instrumental genres of kyy folk music are considered: modes, meters, rhythms, musical forms;
- shows the evolutionary development of folk instrumental tunes and musical analysis of the genres of the Kyrgyz kyy.

Scope of the research results. Dissertation materials, theoretical and ideological positions, results of musicology, cultural studies, folklore, ethnography, etc. b. can be used in research activities. Materials based on the scientific results of modern musical cultural studies contribute to the use of research in various fields of art and music.

Чынени 60x84 1/16.
Көлемү 1,5 б.т. Кагаз оғсет.
Оғсеттік басуу. Нұсқасы 100.

ЖИ «Сарыбаев Т.Т.»
Бишкек ш., Манас к., 101
т. 0 708 058 368

